

Persian (فارسی)

## مناسک مقدماتی

علامت صلیب

به نام پدر و پسر و روح القدس.

امن

سلام و احوال پرسى

فیض پروردگار ما عیسی مسیح ،  
و عشق به خدا ، و ارتباط روح  
القدس با همه شما باشید

و با روح شما

عمل مجازات

برادران (برادران و خواهران) ،  
اجازه دهید گناهان خود را تصدیق  
کنیم ، و بنابراین خودمان را برای  
جشن گرفتن اسرار مقدس آماده  
کنید.

من به خدای متعال اعتراف می  
کنم و برای شما ، برادران و  
خواهران من ، که من بسیار گناه  
کرده ام ، در افکار من و در  
سخنان من ، در کاری که من  
انجام داده ام و در کاری که  
نتوانسته ام انجام دهم ، از طریق  
تقصیر من ، از طریق تقصیر من  
، از طریق سنگین ترین تقصیر من  
؛ بنابراین من از مریم همیشه  
و برجین می پرسم ، همه  
فرشتگان و مقدسین ، و تو ،  
برادران و خواهران من ، برای من  
برای من به خداوند خدای ما دعا  
کنید.

خداوند متعال به ما رحم کند ،  
گناهان ما را ببخش ، و ما را به  
زندگی ابدی برساند.

امن

Kyrgyz (Кыргызча)

## Кириш сөз

Айкаш жыгачтын белгиси

Атанын, Уулдун жана ыйык рухтун  
атынан.

Оомий

Салам

Мырзабыз Иса Машаяктын ырайымы,  
Кудайды сүйүү, жана Ыйык Рухтун  
комитети баарыңар менен бол.

Рухуң менен.

Пенитенциалдык иш

Бир туугандар (бир туугандар), биз  
күнөөлөрүбүздү таанып-билели,  
Ошентип, ыйык сырларды белгилөө  
үчүн өзүбүздү даярдайбыз.

Мен Кудурети Күчтүү Кудайды  
мойнума алам Сага, бир туугандарым,  
Мен аябай күнөө кылдым, Менин оюм  
жана менин сөздөрүмдө, Мен кылган  
ишиме жана мен кыла алган жокмун,  
Менин күнөөм менен, Менин күнөөм  
менен, менин эң оор жараксыз адам  
аркылуу; Ошондуктан мен Мариямдан  
качып кетем, Бардык периштелер  
жана ыйыктар, Сен, бир туугандарым,  
Мен үчүн Кудай-Теңирибиз үчүн тилен.

Кудурети Күчтүү Кудай бизге ырайым  
кылсын, Биздин күнөөлөрүбүздү  
кечир, бизди түбөлүк өмүргө алып бар.

Оомий

Persian (فارسی)

کبری

بخشش داشته باشید سرورم.

بخشش داشته باشید سرورم.

مسیح ، رحمت کنید.

مسیح ، رحمت کنید.

بخشش داشته باشید سرورم.

بخشش داشته باشید سرورم.

گلخانه

جلال به خدا در بالاترین ، و بر  
روی زمین صلح به مردم اراده  
خوب. ما شما را ستایش می کنیم  
، ما به شما برکت می دهیم ، ما  
شما را دوست داریم ، ما شما را  
تجلیل می کنیم ، ما از جلال عالی  
شما به شما سپاسگزاریم ، خداوند  
خدا ، پادشاه آسمانی ، خدایا ، پدر  
متعال. پروردگار عیسی مسیح ،  
فقط پسر متولد شده ، پروردگار  
خدا ، بره خدا ، پسر پدر ، شما  
گناهان جهان را از بین می برید ،  
به ما رحم کن شما گناهان جهان  
را از بین می برید ، دعای ما را  
دریافت کنید شما در سمت راست  
پدر نشستید ، به ما رحم کن  
برای شما تنها مقدس هستید ، تو  
تنها خداوند هستی ، شما به تنهایی  
بالاترین هستید ، عیسی مسیح ، با  
روح القدس ، در جلال خدا پدر.  
آمین

جمع کردن

بگذارید دعا کنیم

آمین

قضیه کلمه

خواندن اول

کلام خداوند.

خدارا شکر.

Kyrgyz (Кыргызча)

Кыре

Теңир, ырайым кыл.

Теңир, ырайым кыл.

Машаяк, ырайым кыл.

Машаяк, ырайым кыл.

Теңир, ырайым кыл.

Теңир, ырайым кыл.

Глория

Эң бийик Кудайга даңк, жакшы  
ниеттеги адамдарга жер жузундо  
тынчтык. Биз сени мактайбыз, биз сага  
батабыз, биз сени сүйөбүз, биз сени  
даңктайбыз, Сенин улуулугуң үчүн  
рахмат айтабыз, Теңир Кудай,  
асмандагы Падыша, Оо, Кудай,  
кудуреттүү Ата. Мырзабыз Иса  
Машаяк, Жалгыз Уулу, Теңир Кудай,  
Кудайдын Козусу, Атанын Уулу, сен  
дүйнөнүн күнөөлөрүн алып кетесиң,  
бизге ырайым кыл; сен дүйнөнүн  
күнөөлөрүн алып кетесиң, биздин  
тиленүүбүздү кабыл алуу; сен Атанын  
оң жагында отурасың, бизге ырайым  
кыл. Анткени Сен гана Ыйыксың, Сен  
жалгыз Теңирсиң, Сен гана Эң  
Жогоркусуң, Ыйса Машаяк, Ыйык Рух  
менен, Кудай Атанын даңкында.  
Оомийин.

Чогултуу

Келгиле намаз окуйлу.

Оомийин.

Сөздүн литургиясы

Биринчи окуу

Теңирдин сөзү.

Кудайга шүгүр.

Persian (فارسی)

مزمور

خواندن دوم

کلام خداوند.

خدارا شکر.

انجيل

خداوند با شما باشد.

و با روح شما

خواندن از انجيل مقدس طبق

گفته N.

جلال به تو ، ای پروردگار

انجيل خداوند.

ستایش به شما ، پروردگار عیسی

مسیح.

حرفه ایمان

من به یک خدا اعتقاد دارم ، پدر  
متعال ، سازنده بهشت و زمین ،  
از همه چیز قابل مشاهده و  
نامرئی. من به یک پروردگار  
عیسی مسیح اعتقاد دارم تنها پسر  
متولد خدا ، قبل از همه سنین از  
پدر متولد شده است. خدا از خدا  
، نور از نور ، خدای واقعی از  
خدای واقعی ، با پدر متولد شده ،  
ساخته نشده است. از طریق او  
همه چیز ساخته شده است. برای  
ما مردان و برای نجات ما او از  
بهشت پایین آمد ، و توسط روح  
القدس تجسم مریم باکره ، و مرد  
شد. به خاطر ما او تحت پونتیوس  
پیلاتس صلیب شد ، او دچار مرگ  
شد و دفن شد ، و در روز سوم  
دوباره بلند شد مطابق با کتاب  
مقدس. او به بهشت صعود کرد و  
در سمت راست پدر نشست  
است. او دوباره در جلال خواهد  
آمد برای قضاوت در مورد زندگی  
و مردگان و پادشاهی او پایان

Kyrgyz (Кыргызча)

Resoriial Resh

Экинчи окуу

Теңирдин сөзү.

Кудайга шүгүр.

Инжил

Теңир сени менен болсун.

Жана сенин руху менен.

Ыйык Инжилден окуу N.

Даңк сага, Теңир

Жахабанын Инжили.

Сага даңк, Мырзабыз Иса Машаяк.

Ишеним кесиби

Мен бир кудайга ишенем, кудуреттүү  
Ата, асман менен жерди жараткан,  
көрүнгөн жана көрүнбөгөн бардык  
нерселерден. Мен бир Теңир Ыйса  
Машайакка ишенем, Кудайдын жалгыз  
Уулу, бардык доорлордон мурда  
Атадан төрөлгөн. Кудайдан Кудай,  
Нурдан нур, чыныгы Кудай чыныгы  
Кудайдан, төрөлгөн, жаратылган эмес,  
Атага кошулган; ал аркылуу бардык  
нерсени жасады. Ал биз үчүн жана  
биздин куткарылышыбыз үчүн  
асмандан түштү, жана Ыйык Рух  
аркылуу Бүбү Мариямдан жаралган,  
жана адам болуп калды. Биз үчүн ал  
Понтий Пилаттын тушунда айкаш  
жыгачка кадалган, ал өлүмгө дуушар  
болуп, көмүлгөн, үчүнчү күнү кайра  
тирилди Ыйык Жазмага ылайык. Ал  
асманга көтөрүлдү Ал Атасынын оң  
жагында отурат. Ал кайрадан даңк  
менен келет тирүүлөрдү жана  
өлгөндөрдү соттош үчүн Анын

## Persian (فارسی)

نخواهد یافت. من به روح القدس ، خداوند ، اهدا کننده زندگی اعتقاد دارم ، که از پدر و پسر پیش می رود ، که با پدر و پسر مورد تحسین و تجلیل قرار می گیرند ، که از طریق پیامبران صحبت کرده است. من به یک کلیسای مقدس ، مقدس ، کاتولیک و رسول اعتقاد دارم. من یک تعمیم را برای بخشش گناهان اعتراف می کنم و من مشتاقانه منتظر رستخیز مردگان هستم و زندگی جهان آینده. آمین  
پرحاش

## نماز جهانی

ما به خداوند دعا می کنیم.  
پروردگار ، دعای ما را بشنوید.  
آیین ایکاریست

## بی پروا

خدا را برای همیشه مبارک.  
دعا کنید ، برادران (برادران و خواهران) ، که فداکاری من و شما ممکن است برای خدا قابل قبول باشد ، پدر متعال باشد که خداوند فداکاری را در دستان شما قبول کند برای ستایش و جلال نام او ، برای خوب ما و خیر همه کلیسای مقدس او.

## آمین

## دعای اچاریستی

خداوند با شما باشد.  
و با روح شما  
قلب خود را بلند کنید.

## Kyrgyz (Кыргызча)

падышачылыгынын аягы болбойт. Мен Ыйык Рухка, Теңирге, өмүр берүүчүгө ишенем, Ата менен Уулдан чыккан, Атасы жана Уулу менен бирге табынган жана даңкталган, пайгамбарлар аркылуу сүйлөгөн. Мен бир, ыйык, католик жана апостолдук чиркөөгө ишенем. Мен күнөөлөрүмдүн кечирилиши үчүн бир чөмүлдүрүүнү мойнума алам жана мен өлгөндөрдүн тирилүүсүн чыдамсыздык менен күтөм жана акыр замандын жашоосу. Оомийин.

## Номily

## Универсалдуу тиленүү

Биз Жахабага сыйынабыз.

Раббим, тилегибизди ук.

## Uucharistтин литургиясы

## Сунуш

Кудайга түбөлүккө мактоолор болсун.

Сыйынгыла, туугандар (бир туугандар), менин курмандыгым жана сеники Кудайга жаккан болушу мүмкүн, кудурети күчтүү Ата.

Колуңдагы курмандыкыңды Жараткан кабыл кылсын Анын ысмынын даңкы жана даңкы үчүн, биздин жыргалчылыгыбыз үчүн жана анын бардык ыйык Жыйынынын жакшылыгы.

Оомийин.

## Эвхаристикалык тиленүү

Теңир сени менен болсун.

Жана сенин руху менен.

Жүрөгүңдү көтөр.

Биз аларды Теңирге көтөрөбүз.

Persian (فارسی)

ما آنها را به سمت خداوند بلند می کنیم.

**بگذارید از خداوند خدای خود تشکر کنیم.**

درست و عادلانه است.

خداوند مقدس ، مقدس ، مقدس ، خدای میزبان. بهشت و زمین پر از شکوه تو است. حسنا در بالاترین. خوشا به حال کسی که به نام خداوند می آید. حسنا در بالاترین.

**رمز و راز ایمان.**

ما مرگ شما را اعلام می کنیم ، پروردگار ، و رستخیز خود را باور کنید تا دوباره بیایید. یا: وقتی این نان را می خوریم و این فنجان را می نوشیم ، ما مرگ شما را اعلام می کنیم ، پروردگار ، تا دوباره بیایید. یا: ما را نجات دهید ، ناجی جهان ، با صلیب و معاد شما شما ما را آزاد کرده اید.

آمین

مناسک ادبی

**به دستور ناجی و با آموزش الهی شکل گرفت ، ما جرات می کنیم بگوییم:**

پدر ما ، که در بهشت هنر است ، نامت درخشان باد؛ پادشاهی تو بیا ، شما انجام خواهد شد روی زمین همانطور که در بهشت است. نان امروز ما را بدهید، و ما را به ما ببخشید ، همانطور که ما کسانی را که علیه ما تجاوز می کنند می بخشیم. و ما را به وسوسه نکشید ، اما ما را از شر نجات می دهد.

**ما را تحویل دهید ، پروردگار ، ما دعا می کنیم ، از هر شر ، با لطف**

Kyrgyz (Кыргызча)

**Кудай-Теңирибизге ыраазычылык билдирели.**

Бул туура жана адилеттүү.

Ыйык, ыйык, ыйык Теңир, асман аскерлеринин Кудайы. Асман менен жер сенин даңкыңа толгон. Хосанна эң бийик. Теңирдин атынан келген адам бактылуу. Хосанна эң бийик.

**Ыйман сыры.**

Сенин өлүмүңдү жарыялайбыз, Теңирим, жана өз тириликериңди жарыяла сен кайра келгенче. Же: Бул нанды жеп, бул чөйчөктү ичкенде, Сенин өлүмүңдү жарыялайбыз, Теңир, сен кайра келгенче. Же: Бизди куткар, дүйнөнүн Куткаруучусу, Анткени сенин айкаш жыгачың жана тирилүүсүң аркылуу сен бизди боштондукка чыгардың.

Оомийин.

Коомчулук ырымы

**Куткаруучунун буйругу боюнча жана Кудайдын окутуусу менен түзүлгөн, биз айтууга батынабыз:**

Асмандагы Атабыз, Сенин ысымың ыйыкталсын; Сенин падышачылыгың келсин, сенин эркиң аткарылат асманда кандай болсо, жерде да. Бүгүн бизге күнүмдүк наныбызды бер, жана биздин күнөөлөрүбүздү кечир, Бизге каршы күнөө кылгандарды кечиргендей; жана бизди азгырууга алып барба, бирок бизди жамандыктан сакта.

**Теңир, бизди ар кандай жамандыктан сакта, ырайымдуулук менен биздин**

## Persian (فارسی)

در روزهای ما صلح را صلح می کنید ، که به کمک رحمت شما ، ما ممکن است همیشه از گناه عاری باشیم و از همه پریشانی ایمن ، همانطور که منتظر امید مبارک هستیم و آمدن ناجی ما ، عیسی مسیح.

برای پادشاهی ، قدرت و جلال مال شماست الان و برای همیشه. پروردگار عیسی مسیح ، چه کسی به رسولان شما گفت: صلح من تو را ترک می کنم ، صلح من به شما می دهم ، به گناهان ما نگاه نکنید ، اما در مورد ایمان کلیسای خود ، و با لطف صلح و وحدت خود را ، به مطابق با اراده شما که برای همیشه و همیشه زندگی می کنند. و سلطنت می کنند. آمین

صلح خداوند همیشه با شما باشد.

و با روح شما

بگذارید نشانه صلح را به یکدیگر پیشنها دهیم.

بره خدا ، شما گناهان جهان را از بین می برید ، به ما رحم کن بره خدا ، شما گناهان جهان را از بین می برید ، به ما رحم کن بره خدا ، شما گناهان جهان را از بین می برید ، به ما صلح بدهید.

بین بره خدا ، بین کسی که گناهان جهان را از بین می برد. خوشا به حال کسانی که به شام بره خوانده می شوند.

پروردگار ، من شایسته نیستم که باید زیر سقف من وارد شوید ، اما

## Kyrgyz (Кыргызча)

күндөрдө тынчтык бер, Сенин ырайымың менен, биз ар дайым күнөөдөн таза болушубуз мүмкүн жана бардык кыйынчылыктардан коопсуз, биз куттуу үмүттү күтүп жатабыз жана биздин Куткаруучубуз Ыйса Машайактын келиши.

Падышалык үчүн, күч жана даңк сеники Азыр жана түбөлүккө.

Мырзабыз Иса Машаяк, ким сенин элчилериңе мындай деди: Тынчтык мен сени таштап, тынчтык берем сага, биздин күнөөлөрүбүзгө караба, бирок чиркөөңүздүн ишеними боюнча, жана ырайымдуулук менен ага тынчтык жана биримдик берсин сенин эркиңе ылайык. Алар түбөлүккө жашап, түбөлүккө падышачылык кылышат.

Оомийин.

Теңирдин тынчтыгы ар дайым силер менен болсун.

Жана сенин руху менен.

Келгиле, бири-бирибизге тынчтыктын белгисин сунуштайлы.

Кудайдын Козусу, сен дүйнөнүн күнөөлөрүн алып кетесиң, бизге ырайым кыл. Кудайдын Козусу, сен дүйнөнүн күнөөлөрүн алып кетесиң, бизге ырайым кыл. Кудайдын Козусу, сен дүйнөнүн күнөөлөрүн алып кетесиң, бизге тынчтык бер.

Мына, Кудайдын Козусу, Мына, ал дүйнөнүн күнөөлөрүн мойнуна алды. Козунун кечки тамагына чакырылгандар бактылуу.

Теңир, мен татыктуу эмесмин менин чатырымдын астына кирүүң үчүн,

Persian (فارسی)

فقط کلمه را بگویند و روح من  
بهبود می یابد.

بدن (خون) مسیح.

آمین

بگذارید دعا کنیم

آمین

نتیجه گیری مناسک

برکت

خداوند با شما باشد.

و با روح شما

خداوند متعال به شما برکت دهد ،

پدر و پسر و روح القدس.

آمین

اخراج

برو بیرون ، توده به پایان رسید.

یا: برو و انجیل خداوند را اعلام

کنید. یا: به آرامش بروید ، خداوند

را تا زندگی خود تجلیل کنید. یا: به

آرامش بروید.

خدارا شکر.

Kyrgyz (Кыргызча)

бирок бир гана сөздү айтсам, жаным  
айыгат.

Машаяктын Денеси (Каны).

Оомийин.

Келгиле намаз окуйлу.

Оомийин.

КОРКУНУЧУ КАНДАЛАР

Бата

Теңир сени менен болсун.

Жана сенин руху менен.

Жараткан Алла ыраазы болсун Ата,

Уул жана Ыйык Рух.

Оомийин.

Кызматтан бошотуу

Чыгыңыз, Масса аяктады. Же: Барып,

Теңирдин Жакшы Кабарын жарыяла.

Же: Өз өмүрүң менен Теңирди

даңктап, тынчтык менен бар. Же:

Тынчтык менен кет.

Кудайга шүгүр.

[massineverylanguage.com](http://massineverylanguage.com)

© 2022 Copyright Calgorithms LLC